



Проф.Др.
Билал Демирхан
Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби
Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү
bilal.demirhan@manas.edu.kg

Берген сабактары

SBA-201 Машыктыруучуларды даярдоо принциптери

SBO-209 Спорттук машыгуунун негиздери

LEE-800 Магистрдик диссертация

BES-801 Илимий изилдөө практикасы

SBF-451 Өмүр бою спорт

SBA-403 Спорттук жөндөмдүүлүктү аныктоо принциптери

BTZ-451 Дипломдук иш i

BTZ-452 Дипломдук иш ii

BSÖ-202 Өмүр бою спорт менен машыгуу

BSÖ-419 Бодибилдинг

BSY-456 Бодибилдинг (тан. сп. тү. т.сы ж-а м.сы i - маш. пр. i)

BSA-328 Бодибилдинг

BSA-357 Окутуунун өзгөчө ыкмалары

BSA-429 Физикалык машыгуунун ыкмалары

BSY-316 Бодибилдинг

BSÖ-410 Машыктыруучуларды даярдоонун негиздери

BSA-351 Спортто статистика

BSY-223 Спорттук-педагогикалык өнүктүрүү iii

BSÖ-411 Спортто жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүү

STJ-302 Жаз стажы

BSY-322 Спортто жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүү

BSY-113 Спорттук-педагогикалык өнүктүрүү i

STJ-301 Практика ii (спорттук-педагогикалык такшалма)

BSA-420 Тандалган спорт.түрүн.теориясы ж-а методик(спорт.күрөш)

BSÖ-452 Дипломдук иш ii

BSY-404 Спортто жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүү

BSA-452 Дипломдук иш ii

STJ-202 Практика i (спорттук-педагогикалык такшалма)

BSA-325 Тогуз коргоол

BSÖ-301 Дене тарбия теориясы ii (окутуунун өзгөчө ыкмалары ii)

BSÖ-305 Спортто жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүү

BSÖ-451 Дипломдук иш i

BSY-401 Спортсмендин тамактануусу-дене тарбия ж-а спорт гигиена

BSA-451 Дипломдук иш i

Административдик кызматтары

#	Кызматы	Бөлүм	Башталышы	Бүтүшү
1	Бөлүм башчысы	Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү	27.11.2014	26.11.2017
2	Жогорку окуу жай директорунун жардамчысы	Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби	21.09.2017	31.08.2019
3	Бөлүм башчысы	Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү	27.11.2017	27.11.2020
4	Бөлүм башчысы	Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү	14.10.2024	-

Башка журналдарда басылган макалалары

1. [K.CANUZAKOV](#), [C.ABDIRAHMANOVA](#), [B.DEMIRHAN](#), [B.DEMIRHAN](#), Б.Тыналиева, А.В.Азыхулович. (2022). The Use of Ethnic Games and Facilities in the Conditions of the Middle Mountains to Improve the Physical Development and Physical Readiness of Adults (50-55 Years Old). Journal of Pharmaceutical Negative Results , 8(13), 7-12. <https://www.pnrjournal.com/index.php/home/article/view/3508>.

Докладдары

1. [A.ÇAKAR](#), [B.DEMİRHAN](#), [K.CANUZAKOV](#). KIRGIZİSTAN'DA TOKUZ KORGOL OYUNUNUN YAŞ FAKTÖRÜNE GÖRE POPÜLARİTESİ . 2. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi, 2019. 1.